



«КСБ Коммерциялык Банк» Жабык Акционердик Коому

КАРЖЫЛЫК АБАЛЫ БОЮНЧА ОТЧЕТ  
2025 жылдын 30-кулжага карата (кириштүү)

Өлчөм бирдиги: миң сом

АКТИВДЕР:

Акча каражаттары жана акча эквиваленттери  
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы корреспонденттик эсеби  
Банктардагы каражаттар  
Улуттук банктын депозиттери  
Финансылык мекемелерге берилген кредиттер  
Кардарларга берилген кредиттер  
\*Финансылык институттарга жана кардарларга кредиттер боюнча баанын түшүүсү боюнча кам  
Финансылык мекемелерге жана кардарларга берилген кредиттер, баанын түшүүсү боюнча кам эсепке албаганда  
Финансовый актив, имеющийся в наличии для продажи  
Инвестициялык финансылык активдер  
РЕПО келишими боюнча сатып алынган финансылык активдер  
Ассоциацияланган мекемелерге берилген инвестициялар  
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер  
Колдонуу укугу түрүндө активдер  
Сатуу үчүн сакталган узак мөөнөттүү активдер  
Отложенный налоговый актив  
Пайда же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык инструменттер  
Башка активдер

ЖАЛПЫ АКТИВДЕР

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ:

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР:  
Банктардын жана финанс -кредит мекемелеринин каражаттары  
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын орто мөөнөттүү кредити  
Кардардын каражаттары  
Ижара финансылык жоопкерчилик  
Пайда же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык инструменттер  
Учурдагы салык милдеттенмеси  
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмеси  
Ценные бумаги, проданные по договору РЕПО  
Субординацияланган карыз  
Башка милдеттенмелер

КАПИТАЛ:

Акционердик капитал  
Сатуу үчүн колдо болгон инвестицияларды кайра баалоо камы  
Бөлүштүрүлбөгөн пайда/(чыгым)  
Учурдагы пайда

ЖАЛПЫ МИЛДЕТТЕР ЖАНА КАПИТАЛ

\* Маалымат үчүн: регулятивдик отчетто Улуттук банктын «Жабык Акционердик Коому» Жабык Акционердик Коомуна карата берилген көлөмү.  
Кредиттик жоготуулар үчүн кам  
Пайыздарды жоготуу боюнча кам

Червонова К.В.

Банк Башкармачылыгынын Төрага, Председатель Правления

\* аудит боюнча текшерилген эмес/не аудирован

Закрытое Акционерное Общество «Коммерческий Банк КСБ»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
по состоянию на 30 июня 2025 года (включительно)

Единица измерения: тысяч сом

АКТИВЫ:

Денежные средства и их эквиваленты  
Корреспондентский счет в Национальном банке Кыргызской Республики  
Средства в банках  
Депозиты НБКР  
Кредиты, предоставленные финансовым учреждениям  
Кредиты, предоставленные клиентам  
\*Резервы под обесценение по кредитам, предоставленным финансовым учреждениям и клиентам  
Кредиты, предоставленные финансовым учреждениям и клиентам за вычетом резервов под обесценение  
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи  
Инвестиционные финансовые активы  
Финансовые активы, купленные по договору РЕПО  
Инвестиции в ассоциированную компанию  
Основные средства и нематериальные активы  
Актив в форме права пользования  
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи  
Отложенный налоговый актив  
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  
Прочие активы  
ВСЕГО АКТИВЫ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ:

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:  
Средства банков и прочих финансовых учреждений  
Среднесрочный кредит Национального Банка Кыргызской Республики  
Средства клиентов  
Финансовое обязательство по аренде  
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  
Текущее налоговое обязательство  
Отложенное налоговое обязательство  
Ценные бумаги, проданные по договору РЕПО  
Субординированный займ  
Прочие обязательства

КАПИТАЛ:

Акционерный капитал  
Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи  
Нераспределенная прибыль/(убыток)  
Текущая прибыль

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

\*Справочно: Сумма резервирования в соответствии с регулятивной отчетностью (НБКР):  
Резервы на покрытие убытков по кредитам  
Резервы на покрытие убытков на проценты

Самакова А.К.

Башкы бухгалтер / Главный бухгалтер

| 30 кулжа/июня<br>2025г | 30 кулжа/июня<br>2024г |
|------------------------|------------------------|
| 6 565 226              | 9 845 749              |
| 1 023 080              | 1 351 791              |
| 226 926                | 113 630                |
| 130 037                | -                      |
| 111 912                | 187 617                |
| 2 331 602              | 1 983 504              |
| (132 798)              | (91 940)               |
| 2 310 717              | 2 079 181              |
| -                      | -                      |
| 230 395                | 193 691                |
| -                      | -                      |
| -                      | -                      |
| 135 899                | 105 159                |
| 87 996                 | 56 781                 |
| 75 958                 | 60 187                 |
| 2 884                  | 627                    |
| -                      | -                      |
| 121 400                | 70 526                 |
| 10 910 518             | 13 877 323             |
| 366 703                | 227 027                |
| -                      | -                      |
| 8 559 045              | 11 983 065             |
| 94 716                 | 60 596                 |
| 15 829                 | 1 728                  |
| 7 672                  | 8 075                  |
| 1 387                  | 0                      |
| -                      | -                      |
| -                      | 0                      |
| 428 713                | 318 770                |
| 9 474 065              | 12 599 261             |
| 1 000 000              | 1 000 000              |
| -                      | -                      |
| 349 580                | 152 841                |
| 86 872                 | 125 221                |
| 1 436 452              | 1 278 062              |
| 10 910 518             | 13 877 323             |
| (157 953)              | (115 715)              |
| (3 425)                | (5 166)                |

«КСБ Коммерциялык Банк» Жабык Акционердик Коому  
Закрытое Акционерное Общество «Коммерческий Банк КСБ»

АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН ЖЫЛЫШЫ БОЮНЧА ОТЧЕТ

2025 жылдын 30-кулжага карата (кириштүү)

Өлчөм бирдиги: миң сом

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 30 июня 2025 года (включительно)

Единица измерения: тысяч сом

30 кулжа/июня  
2025г

30 кулжа/июня  
2024г

ОПЕРАЦИЯЛЫК ИШТЕН ТҮШКӨН АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН

ЖЫЛЫШЫ

Алынган пайыздык кирешелер  
Төлөнгөн пайыздык чыгашалар  
Алынган комиссиялык кирешелер  
Төлөнгөн комиссиялык чыгашалар

Чистые поступления от операций с финансовыми инструментами

Финансылык инструменттер менен операциялардан таза киреше

Башка кирешелер боюнча түшүүлөр

Операциялык чыгашалар

Операциялык иштен тушкон акча каражаттарынын жылкышы,  
операциялык активдердин жана милдеттенмелердин өзгөрүшүнө  
чейин

Операциялык активдердин жана милдеттенмелердин өзгөрүүсү

Пайда же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган  
финансылык активдер

Финансылык мекемелерге берилген кредиттердин

(көбөйүүсү)/азайуусу

Кардарларга берилген кредиттердин (көбөйүүсү)/азайуусу

Пайда же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган

финансылык милдеттенмелер

Финансылык мекемелердин каражаттарынын (көбөйүүсү)/азайуусу

Кардарлардын каражаттарын (көбөйүүсү)/азайуусу

Башка активтердин (көбөйүүсү)/азайуусу

Субординацияланган карыздын көбөйүүсү/(азайуусу)

Башка милдеттенмелердин көбөйүүсү/(азайуусу)

Киреше салыгын төлөөгө чейинки операциялык иштен түшкөн акча

каражаттарынын жылкышы

Төлөнгөн киреше салыгы

Төлөнгөн ижара милдеттенмелер боюнча пайыздар

Операциялык иштен түшкөн накта акча каражаттары

ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ИШТЕН ТҮШКӨН АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН

ЖЫЛЫШЫ:

Инвестициялык баалуу кагаздарды сатып алуу

Инвестициялык баалуу кагаздардын колдонуудан калышынан жана

ордунун жабылышынан түшүүлөр

Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатып

алуу

Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатып

өткөрүүдөн түшүүлөр

Сатуу үчүн жеткиликтүү инвестициядан алынган дивиденддер

Инвестициялык иштен түшкөн накта акча каражаттары

ФИНАНСЫЛЫК ИШТЕН ТҮШКӨН АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН

ЖЫЛЫШЫ:

Акцияларды чыгаруу

Төлөнгөн дивиденддер

Ижара милдеттенмелерин кайтаруу

Финансылык иштен түшкөн накта акча каражаттары

Валюта курсунун өзгөрүшүнүн накта акчага жана алардын

эквиваленттерине тийгизген таасири

АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН ЖАНА АНЫН ЭКВИВАЛЕНТТЕРИНИН

НАКТА КӨБӨЙҮҮ (АЗАЙУУСУ)

АКЧА КАРАЖАТТАРЫ ЖАНА АНЫН ЭКВИВАЛЕНТТЕРИ

мегилдин башында

АКЧА КАРАЖАТТАРЫ ЖАНА АНЫН ЭКВИВАЛЕНТТЕРИ

мегилдин аягында

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Проценты полученные

Проценты уплаченные

Комиссии полученные

Комиссии уплаченные

Чистые поступления от операций с финансовыми

инструментами

Чистые поступления от операций с иностранной валютой

Прочие доходы

Операционные расходы

Движение денежных средств от операционной деятельности до

изменений в операционных активах и обязательствах

Изменения в операционных активах и обязательствах

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости  
через прибыль или убыток

(Увеличение)/уменьшение кредитов, выданных финансовым  
учреждениям

(Увеличение)/уменьшение кредитов, выданных клиентам

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой

стоимости через прибыль или убыток

Увеличение/(уменьшение) средств финансовых учреждений

Увеличение/(уменьшение) средств клиентов

Увеличение/(уменьшение) прочих активах

Увеличение/(уменьшение) субординированный долг

Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств

Движение денежных средств от операционной деятельности до

налогообложения

Налог на прибыль уплаченный

Проценты по обязательствам по аренде уплаченные

Чистое движение денежных средств от операционной

деятельности:

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Приобретение инвестиционных ценных бумаг

Погашение инвестиций, удерживаемых до погашения

Приобретение основных средств и нематериальных активов

Поступления от продажи основных средств и нематериальных

активов

Дивиденды полученные от инвестиции годные для продажи

Приобретение инвестиции, имеющихся в наличии для продажи

Чистое движение денежных средств от инвестиционной

деятельности:

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Выпуск акций

Выплата дивидендов

Погашение обязательства по аренде

Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности:

Влияние изменения курса иностранных валют на денежные

средства и их эквиваленты

ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,

на начало периода

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,

на конец периода

134 541  
(180 393)  
141 836  
(107 260)

2 814

341 843

2 610

(385 162)

(49 171)

(1 106 951)

(36 314)

(11 513)

(5 572)

144 914

1 249 823

179 331

-

127 573

492 120

14 691

-

506 811

32 472

-

(34 414)

-

-

-

(1 942)

-

(100 000)

-

(100 000)

129 168

404 868

6 031 190

6 565 226

143 024  
(108 626)  
131 743  
(133 981)

7 786

225 563

1 220

(102 975)

163 754

-

(130 217)

232 854

(127 621)

72 833

7 895 818

(113 639)

(79 894)

71 043

7 984 931

(479)

-

7 984 452

(1 535 389)

1 570 829

-

(65 070)

-

-

(29 629)

200 000

(100 000)

-

100 000

(11 247)

8 054 822

3 153 965

11 197 540

Червонова К.В.

Банк Башкармачылыгынын Терагасы / Председатель  
Правления

Самакова А.К.

Башкы бухгалтер / Главный бухгалтер



*[Handwritten signature]*

«КСБ Коммерциялык Банк» Жабык Акционердик Коому  
Закрытое Акционерное Общество «Коммерческий Банк КСБ»

КАПИТАЛДЫН ӨЗГӨРҮҮЛӨРҮ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ

2025 жылдын 30-кулжага карата (кириштүү)

Өлчөм бирдиги: миң сом

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

по состоянию на 30 июня 2025 года (включительно)

Единица измерения: тысяча сом

2024 жылдын бештин айынын 31 карата (кириштүү) калдык

Мезгил үчүн пайда  
Сатуу үчүн колдо болгон финансылык активдерди кайра баалоо резервдериндеги өзгөрүүлөр  
Башка жалпы киреше  
Жалпы кирешенин баардыгы  
Акцияларды чыгаруу  
Кошумча төлөнгөн капитал  
Толонгон дивиденддер  
Ээлери менен жалпы бүтүмдөр

2025 жылдын 30-кулжага карата (кириштүү) калдык

Сальдо на 31 декабря 2023 г.

Прибыль за период  
Изменения в резервах по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи  
Итоговый совокупный доход за год  
Выпуск акций  
Дополнительно оплаченный капитал  
Дивиденды объявленные  
Итого операции с собственниками

Остаток по состоянию на 31 декабря 2024 года (включительно)

Прибыль за период  
Изменения в резервах по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи  
Прочий совокупный доход  
Итоговый совокупный доход за год  
Выпуск акций  
Дополнительно оплаченный капитал  
Дивиденды выплаченные  
Итого операции с собственниками

Остаток по состоянию на 30 июня 2025 года (включительно)

| Уставдык капитал / Уставный капитал | Сатуу үчүн колдо болгон финансылык активдерди кайра баалоо боюнча камдар / Резервы переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | Топтолгон пайда (чыгым) / Накопленная прибыль (убыток) | Жалпы капитал / Всего капитал |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 800 000                             | -                                                                                                                                                 | 365 266                                                | 1 165 266                     |
|                                     |                                                                                                                                                   | 307 030                                                | 307 030                       |
| 0                                   | 0                                                                                                                                                 | 307 030                                                | 307 030                       |
| 120 561                             |                                                                                                                                                   | (120 561)                                              | -                             |
| 79 439                              |                                                                                                                                                   |                                                        | 79 439                        |
| 0                                   |                                                                                                                                                   | (100 000)                                              | (100 000)                     |
| 200 000                             | 0                                                                                                                                                 | (220 561)                                              | (20 561)                      |
| 1 000 000                           | 0                                                                                                                                                 | 451 736                                                | 1 451 736                     |
|                                     |                                                                                                                                                   | 86 872                                                 | 86 872                        |
|                                     |                                                                                                                                                   | (2 156)                                                | (2 156)                       |
| 0                                   | 0                                                                                                                                                 | 84 716                                                 | 84 716                        |
|                                     |                                                                                                                                                   | (100 000)                                              | (100 000)                     |
| 0                                   | 0                                                                                                                                                 | (100 000)                                              | (100 000)                     |
| 1 000 000                           | 0                                                                                                                                                 | 436 452                                                | 1 436 452                     |

Червонова К.В.

Банк Башкармачылыгынын төрагасы / Председатель Правления



Самакова А.К.

Башкы бухгалтер / Главный бухгалтер

«КСБ Коммерциялык Банк» Жабык Акционердик Коому  
 Закрытое Акционерное Общество «Коммерческий Банк КСБ»  
 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан белгиленген экономикалык ченемдердин сакталышы  
 жөнүндө маалымат

Сведения о соблюдении экономических нормативов, установленных Национальным банком КР

2025 жылдын 30-кулжага карата (кириштүү)  
 по состоянию на 30.06.2025г. (включительно)

| Экономикалык нормативтердин аталышы жана банктын кошумча капиталын колдоо ("капитал буфери" индекси)                          | Белгиленген норматив | Чыныгы белгиленген норматив / Фактическое значение норматива | Установленное значение норматива | Наименование экономических нормативов и поддержке дополнительного запаса капитала банка (индекс "буфер капитала") |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бир карыз алуучуга же банк менен байланышы жок байланышкан карыз алуучулардын тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.1) | 20% ашык эмес        | 9,2%                                                         | не более 20%                     | Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, не связанных с банком (К 1.1)        |
| Бир карыз алуучуга же банк менен байланышкан карыз алуучулардын тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.2)               | 15% ашык эмес        | 0,4%                                                         | не более 15%                     | Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, связанных с банком (К 1.2)           |
| Банк менен байланышы жок банктар аралык жайгаштыруу боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.3)                           | 30% ашык эмес        | 12,6%                                                        | не более 30%                     | Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком (К 1.3)                      |
| Банк менен байланышы бар банктар аралык жайгаштыруу боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.4)                           | 15% ашык эмес        | 0,0%                                                         | не более 15%                     | Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, связанный с банком (К 1.4)                         |
| Жалпы капиталдын жетиштүүлүгү (адекваттуулугу) коэффициенти (К 2.1)                                                           | 12% кем эмес         | 18,0%                                                        | не менее 12%                     | Коэффициент достаточности (адекватности) суммарного капитала (К 2.1)                                              |
| Биринчи деңгээлиндеги жалпы капиталдын жетиштүүлүгү (адекваттуулугу) коэффициенти (К 2.2)                                     | 8% кем эмес          | 18,3%                                                        | не менее 8%                      | Коэффициент достаточности (адекватности) капитала Первого уровня (К 2.2)                                          |
| Негизги капиталдын Биринчи деңгээлиндеги жалпы капиталдын жетиштүүлүгү (адекваттуулугу) коэффициенти (К 2.3)                  | 6% кем эмес          | 18,3%                                                        | не менее 6%                      | Коэффициент достаточности (адекватности) Базового капитала Первого уровня (К 2.3)                                 |
| Лeverаж (К 2.4)                                                                                                               | 6% кем эмес          | 10,2%                                                        | не менее 6%                      | Лeverаж (К 2.4)                                                                                                   |
| Банктын ликвиддүүлүк көрсөткүчү (коэффициенти) (К 3.1)                                                                        | 45% кем эмес         | 106,7%                                                       | не менее 45%                     | Норматив (показатель) ликвидности банка (К 3.1)                                                                   |
| Банктын кошумча капиталы («капитал буфери» көрсөткүчү)                                                                        | 18% кем эмес         | 20,2%                                                        | не менее 18%                     | Дополнительный запас капитала банка (показатель "буфер капитала")                                                 |
| Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций (К 4.2)                                     | 20% ашык эмес        | 11,2%                                                        | не более 20%                     | Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций (К 4.2)                         |
| Узак ачык валюта позицияларынын жалпы наркы боюнча бузуулардын күндөрдүн саны (К 4.3)                                         | 20% ашык эмес        | 3,7%                                                         | не более 20%                     | Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых валютных позиций (К 4.3)                        |
| Баалуу металлдар боюнча узак ачык позициялардын жалпы наркы боюнча бузуулардын күндөрдүн саны (К 4.5)                         | 20% ашык эмес        | 0,6%                                                         | не более 20%                     | Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых позиций в драгоценных металлах (К 4.5)           |
| Баалуу металлдар боюнча кыска ачык позициялардын жалпы наркы боюнча бузуулардын күндөрдүн саны (К 4.6)                        | 20% ашык эмес        | 0,8%                                                         | не более 20%                     | Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых позиций в драгоценных металлах (К 4.6)          |

Червонова К.В.

Банк Башкармачылыгынын Төрагасы / Председателя



Самакова А.К.

Башкы бухгалтер / Главный бухгалтер

Банктын толук фирмалык аталышы: "КСБ Коммерциялык Банк" Жабык Акционердик Коому  
Полное фирменное наименование банка: Закрытое Акционерное Общество «Коммерческий Банк КСБ»  
Банктын кыскартылган фирмалык аталышы: ЖАК "КБ КСБ"  
Сокращенное фирменное наименование банка: ЗАО «КБ КСБ»  
Банктын каттоо номери: 57883-3300-ЗАО  
Регистрационный номер банка: 57883-3301-ЗАО  
Банктын почта дарегі: 720005 г. Бишкек, Байтик Баатыра к., 68  
Почтовый адрес банка: 720005 г. Бишкек, ул. Байтик Баатыра, 68

- 1 Отчеттук чейрек ичинде банк тарабынан чыгарылган бардык баалуу кагаздар боюнча маалымат - жок;  
Информация о всех ценных бумагах, выпущенных банком в течение отчетного квартала - нет;
- 2 Бардык негизги акционерлердин жана акциялардын контролдук пакетине ээ болгон акционерлердин тизмеси жана алардын Банктын акцияларынын санындагы үлүшү финансылык отчеттун №2 тиркемесинде келтирилген;  
Список всех крупных акционеров и акционеров-держателей контрольного пакета акций и их доли в количестве акций Банка представлен в Приложении №2 к финансовой отчетности;
- 3 Отчеттук чейрек ичинде банктын финансылык-чарбалык ишине таасирин тийгизген олуттуу фактылар жөнүндө маалыматтар: жок;  
Информацию о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность банка, имевших место в отчетном квартале: нет;
- 3.1. Банктын башкаруу органдарынын курамына кирген адамдардын тизмесине өзгөртүүлөрдү киргизүү (катышуучулардын жалпы чогулушун кошпогондо) - жок;  
Изменения в списке лиц, входящих в органы управления банка (за исключением общего собрания участников) - нет;
- 3.2. Банктын шайлануучу башкаруу органдарынын курамына кирген адамдардын катышуусунун өлчөмүн өзгөртүү, банктын капиталында, ошондой эле анын туунду жана көз карандуу компанияларында - жок;  
Изменения в размере участия лиц, входящих в выборные органы управления банка, в капитале банка, а также его дочерних и зависимых компаний - нет;
- 3.3. Акциялардын (үлүштөрдүн) 5 жана андан ашык пайызынын ээлеринин тизмесинин өзгөрүшү, ошондой эле акциялардын (үлүштөрдүн) 5 жана андан көп пайызынын ээлеринин үлүшүнүн өзгөрүшү - жок;  
Изменения в списке владельцев 5 и более процентов акций (долей), а также об изменениях доли владельцев 5 и более процентов акций (долей) - нет;
- 3.4. Банк уставдык капиталынын 20 жана андан ашык пайызына ээ болгон юридикалык жактардын тизмесине өзгөртүүлөрдү киргизүү - жок;  
Изменения в списке юридических лиц, в которых банк владеет 20 и более процентами уставного капитала - нет;
- 3.5. Банктын реестринде анын добуш берүүчү акцияларынын (акцияларынын, пайларынын) 5 пайыздан ашыгына ээ болгон жактын пайда болушу - жок;  
Появление в реестре банка лица, владеющего более чем 5 процентами его голосующих акций (долей, паев) - нет;
- 3.6. Суммасы же мүлкүнүн наркы бүтүм жасалган күнгө карата банктын активдеринин 10 же андан көп пайызын түзгөн банктын бир жолку бүтүмдөрү - жок;  
Разовые сделки банка, размер которых либо стоимость имущества по которым составляют 10 и более процентов от активов банка на дату сделки - нет;
- 3.7. Банктын активдеринин наркынын 10 пайыздан ашык бир жолку көбөйүшүнө же төмөндөшүнө алып келген факт(лар) - жок;  
Факт (факты), повлекший разовое увеличение или уменьшение стоимости активов банка более чем на 10 процентов - нет;
- 3.8. Банктын таза кирешесинин же таза зыянынын 10 пайыздан ашык бир жолку өсүшүнө алып келген факт(лар) - жок;  
Факт (факты), повлекший разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков банка более чем на 10 процентов - нет;
- 3.9. Банкты, анын туунду жана көз карандуу компанияларын кайра уюштуруу - жок;  
Реорганизация банка, его дочерних и зависимых обществ - нет;
- 3.10. Банктын баалуу кагаздары боюнча чегерилген жана (же) төлөнүргөн кирешелер - жок;  
Начисленные и (или) выплачиваемые (выплаченные) доходы по ценным бумагам банка - нет;
- 3.11. Жалпы чогулуштун чечимдери: жок;  
Решения общих собраний: нет;
- 3.12. Банктын баалуу кагаздарын тындыруу - жок.  
Погашение ценных бумаг Банка - нет.

Банктын башкаруу органдары тарабынан кабыл алынатурган чечимдерге олуттуу (тике же кыйыр) таасири бар адамдардын тизмеси  
Список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Банка

| Банктын акцияларынын 5 жана андан көп пайызына (%) ээ болгон акционерлери (катышуучулары). |                                                                                                                                                             | Банктын башкаруу органдары кабыл алган чечимдерге кыйыр (үчүнчү жактар аркылуу) олуттуу таасир тийгизген жактар                                                | Банктын акционерлери (катышуучулары) менен банктын башкаруу органдары кабыл алган чечимдерге кыйыр (үчүнчү жактар аркылуу) олуттуу таасир тийгизген жактардын ортосундагы мамилелер |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № п/п                                                                                      | Юридикалык жана иш жүзүндөгү дарегин коргооту менен юридикалык жактын толук жана кыскартылган фирмалык аталышы / Ф.А.А., жарандыкты коргооту менен          | Банктын акционерге (катышуучуга) таандык болгон акциялары (үлүштөрү) (банктын добуш берүүчү акцияларынын (үлүштөрүнүн) жалпы санына карата добуштардын пайызы) |                                                                                                                                                                                     |
| Акционер (участник) банка, владение 5 и более процентами (%) акций                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |
| № п/п                                                                                      | Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица с указанием юридического и фактического адресов/ ФИО физического лица с указанием гражданства | Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка)                                    | Лица, оказывающие косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка                                                              |
| 1                                                                                          | Акционерное Общество "Петрам Финанс" (АО "Петрам Финанс") (Petram Finance SA), Швейцария, Авеню де ла Гар 12, 1700 Фрайбург                                 | 74,999%                                                                                                                                                        | Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и лицами, оказывающими косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка       |
| 2                                                                                          | Султаниева Айнагул Молдаалиевна - Кыргызская Республика                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |

Банк Башкармачылыгынын Төрагасы / Председатель Правления

Червонова К.В.

Башкы бухгалтер / Главный бухгалтер

Самакова А.К.

С финансовой отчетностью в полном объеме можно ознакомиться в офисе ЗАО «КБ КСБ» по адресу: г. Бишкек, ул. Байтик Баатыра 68 и на сайте банка www.ksbc.kg

